

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ  
ЖАШТАР ИШТЕРИ, ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ  
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН АЛДЫНДАГЫ  
СПОРТТУН УЛУТТУК ТҮРЛӨРҮ БОЮНЧА ДИРЕКЦИЯСЫ  
ЭЛ АРАЛЫК КОРГООЛ ОЮНДАРЫНЫН ФЕДЕРАЦИЯСЫ



2018 ДҮЙНӨЛҮК  
КӨЧМӨНДӨР  
ОЮНДАРЫ



БЕКТЕМИН

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  
жаштар иштери, дене тарбия жана спорт  
мамлекеттик агенттигинин алдындагы Спорттун  
улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын  
Директору



Т.Асанов

2018-ж. «      »

МАКУЛДАШЫЛДЫ

Эл аралык коргоол оюндарынын  
федерациясынын Президенти



К.Касымов

2018-ж. «      »

Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында, Улуу Жеңиш күнүнүнө арналган,  
III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Тогуз коргоол боюнча  
АЗИЯНЫН КУБОГУН өткөрүү тартиби

**Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында, Улуу Жеңиш күнүнүнө арналган,  
III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Тогуз коргоол боюнча  
Азиянын Кубогун өткөрүү тартиби**

**Максаттары жана милдеттери**

Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында, Улуу Жеңиш күнүнүнө арналган III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Тогуз коргоол боюнча Азиянын Кубогунун (мындан ары - Кубок) алдына төмөнкү максаттар жана милдеттер коюлат:

- Тогуз коргоол оюнун эл аралык деңгээлге алып чыгууга жана дүйнөлүк чемпионатка даярдык көрүү, мыктылар ирээтин аныктоо;
- Республиканын облустарында, шаарларында жана райондорунда тогуз коргоол оюнун кеңири жайылтуу;
- Массалык дене-тарбия, ден-соолукту чыңдоо иштеринин сапатын жакшыртуу.

**Өткөрүүнүн мөөнөтү жана орду**

Кубок 2018-жылдын бугу айынын 5нен 12не чейин Бишкек шаарында өтөт. Келүү күнү жана каттоодон өтүү бугу айынын 5де саат 16-30га чейин. Кете турган күнү бугу айынын 12си. Төмөндө, жадыбал түрүндө берилген санжабы менен өткөрүлөт.

**Кубокту өткөрүү жетекчилиги**

Кубокко даярдык көрүү, өткөрүү милдетин жана жетекчилигин спорттун улуттук түрлөрү дирекциясы (мындан ары – дирекция) ишке ашырат.

Кубокту өткөрүү дирекция бекиткен башчы калыстар тобуна жүктөлөт.

**Кубоктун катышуучулары**

Кубокко Азия мамлекеттеринин курама жааттары жана облус, шаар, район, айыл жана спорттук мектептердин курама жааттары катыша алышат. Жааттын курамы он адам. Төрт эркек жана төрт кыз-келин спортчулар, эки машыктыруучу. Кубок эркектер арасында бөлөк жана кыз-келиндер арасында бөлөк жеке жана жаат эсепте өтөт. Жеке эсепте катышууга уруксат берилет. Кубокко 14 жаштан улуу (2004-ж.т. уруксат), жана Азия чемпионатына жолдомо уткан спортчулар катышууга укуктуу.

**Кубокту өткөрүү жана жыйынтыктоо шарттары**

Кубок швейцариялык ыраатта жеке-жаат эсебинде тогуз коргоол кодексине ылайык, төмөнкү санжап жадыбалына ылайык өткөрүлөт:

№	Мөөнөт	Мазмун	Түр	Убакыт
1.	05.05.2018-ж.	Келүү күнү		
2.	05.05.2018-ж.	Каттоодон өтүү		16 <sup>30</sup> чейин
3.	06.05.2018-ж.	Ачылыш аземи		15 <sup>00</sup>
4.	06.05.2018-ж.	1-2-3-оюн	Рapid (50 минут)	9 <sup>00</sup> , 10 <sup>00</sup> , 11 <sup>00</sup>
5.	06.05.2018-ж.	1-2-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	13 <sup>00</sup> , 15 <sup>30</sup>
6.	07.05.2018-ж.	4-5-6-оюн	Рapid (50 минут)	9 <sup>00</sup> , 10 <sup>00</sup> , 11 <sup>00</sup>
7.	07.05.2018-ж.	3-4-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	13 <sup>00</sup> , 15 <sup>30</sup>
8.	08.05.2018-ж.	7-8-9-оюн	Рapid (50 минут)	9 <sup>00</sup> , 10 <sup>00</sup> , 11 <sup>00</sup>
9.	08.05.2018-ж.	5-6-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	13 <sup>00</sup> , 15 <sup>30</sup>
10.	09.05.2018-ж.	7-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	14 <sup>00</sup> ,
11.	10.05.2018-ж.	8-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	14 <sup>00</sup>
12.	11.05.2018-ж.	9-оюн	Кыскартылган мөөнөт (2 саат)	14 <sup>00</sup>
13.	11.05.2018-ж.	Жабылыш аземи		17 <sup>00</sup>
14.	12.05.2018-ж.	Кетүү күнү		

## Жеңүүчүлөрдү аныктоо:

Жеке эсепте	Жааттык эсепте
1. Упайлардын саны	1. Упайлардын саны
2. Бухгольц коэффициенти	2. Бухгольц коэффициенти
3. Жеке беттешүү	3. Прогресс коэффициенти
4. Прогресс коэффициенти	

### Сыйлыктарды ыйгаруу

Кубокто жеке жана жаат арасында 1-2-3-орунду ээлеген спортчулар жана машыктыруучулар дирекциянын 1-2-3-даражадагы медалдары жана дипломдору менен сыйланышат. Жааттык жана жеке эсептеги чемпиондорго кубоктор ыйгарылат. Жеке эсепте 1-9-орунга чейин баалуу сыйлыктар ыйгарылат.

### Кабыл алуу шарттары

Кубокко даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча чыгымдарды жана ошондой эле калыстардын барып-келиш жол киресин, жатаканасын, тамак-ашын, спорттук аянтчаларды жасалгалоо, спорттук аянтчалардын ижара акысын, интернет, кубоктор, дипломдор жана медалдар менен камсыздоону дирекция өз моюнуна алат.

Кубокко катышуучулардын, машыктыруучулардын, келип кетиш жол киресин, жолдогу жана оюн күндөрүнүн тамак-ашын, жатакананын чыгымдарын жөнөткөн уюмдар каржылайт. Ыктыяр төлөм ар бир спортчуга 700 (жети жүз) сом, тогуз коргоол федерациясынын мүчөлөрүнө 100 (жүз) сом.

Кубокту жогорку деңгээлде өткөзүү, калыстар тобун уюштуруу, ачылыш жабылыш аземдерин, жазуу протоколдорун даярдоо, афиша, калыстарды керектүү шаймандар (компьютерлер, принтерлер, жана башка), жеңүүчүлөрдү баалуу сыйлыктар менен камсыздоону, кубокту өткөрүү тартибин таратуу, табыштамаларды кабыл алуу, уюштуруу Эл аралык коргоол оюндары федерациясына жүктөлөт.

### Табыштама берүү мөөнөтү жана тартиби

Кубокко катышууга алдын ала берилүүчү табыштамалар белгиленген тартип боюнча Эл аралык коргоол оюндарынын федерациясына мелдештин башталышына чейин **5 күн мурда** (30.04.2018-ж. саат 17-00 чейин) катыша турган спортчулардын толук аты-жөнү менен, **паспортунун же болбосо туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүн** ЭАКОФнын электрондук дарегине: [mancala@mail.ru](mailto:mancala@mail.ru) берилет. Накталай табыштама 2018-жылдын бугу айынын 5-де калыстар тобуна тапшырылат.

Кошумча маалыматтарды төмөнкү телефондордон алса болот:  
0-312-88-33-63; 0-703-80-88-40;

### Эскертүү:

- баардык спортчулар Эл аралык коргоол оюндарынын федерациясы тарабынан бекитилген спорттук кийимдерди кийип, 1 даана тогуз коргоол тактасы менен таймашка катышууга укуктуу;

- алдын ала табыштамага катталбагандар жана паспортунун же болбосо туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүн алдын ала жибербегендер таймашка катыша алышпайт.